

Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги

С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин
Агрардык-экономикалык колледжи

2019-2024 жылдарга карата стратегиялык өнүктүрүү планы

Агрардык-экономикалык колледждин Педагогикалык
кенешинде бекитилди, протокол № 6

“28” 01 2019 жыл.

Педагогикалык кенештин төрагасы  Жаныбек у. Р.



Нарын – 2019

Миссия

Агрардык-экономикалык колледждин Миссиясы- Нарын регионун жеке мыкты инсандык сапаттарды алып жүргөн, жогорку денгээлдеги теоретикалык жана практикалык көндүмдөргө ээ болгон, атаандаштыкка жөндөмдүү ортонку звенодогу адистер менен камсыз кылуу жана биздин коомдогу баалуулуктарды жайылтуу.

Жогорудагы миссиядан органикалык жактан томондогу башкы жоболор келип чыгат:

Агрардык экономикалык колледждин профили: агрардык-экономикалык жана техникалык адистиктерге багыт алган классикалык колледж.

АЭЖтин башкы баалуулуктары: профессионализм, кызматташуу, инновацияларды жайылтуу, сапат, ачыктык.

АЭЖ корунушу: 2025 жылга карай кесиптик билим беруудогу ылдам онуккон сапаттуу билим борборуна айлануу менен региондук денгээлден республикалык жана эл аралык мейкиндикке чыга туруучу зарыл шарттарды тузо алат.

ӨНУГУУНУН СТРАТЕГИЯЛЫК МАКСАТТАРЫ.

1. Институционалдык өнүгүү

Максаты: Жаны инновациялык технологияларды жайылтууга негизделген бир бутун окуу-практикалык комплексин калыптандыруу.

Милдеттер:

1.1. Нарын регионундагы эмгек рыногундагы маркетингдик изилдөөлөрдүн жана Нарын областынын экономикалык онугуу багыттарынын прогноздуруна таянуу менен кадрларды даярдоодогу приоритеттуу (профилдик) адистиктердин тизмегин түзүү;

1.2. Жалпы орто билим беруу (мектеп) жана башталгыч кесиптик билим беруу (лицей) менен жогорку кесиптик билим беруунун ортосундагы кесипке даярдоодогу өз ара байланыштырып туруучу циклды түзүү,

1.3. Колледждин предметтик-циклдык комиссияларынын ортосундагы өз ара байланыштарды түзүү менен туруктуу өнүктүрүп туруу, орто кесиптик билим беруу программаларын жогорку кесиптик билим беруу программаларына интеграциялоо;

1.4. Туруктуу түрдө сапаттуу кесиптик билим берүүгө, ондүрүштүк-практикалык потенциалды жогорулатууга, региондун керектоочулору (ишканалар, жеке сектор, мам. сектор) учун илимий-лабораториялык, консультациялык кызматтарды корсотууга, Колледждин материалдык-

техникалык базасын чындоого багытталган ички жана тышкы инвестицияларды тартып туруу.

2. АЭЖтин башкаруу системасын өнүктүрүү

Максаты: Колледждин стабилдуу өнүгүүсүнө багытталган рационалдуу административдик шарттарды түзүү.

Милдеттер:

- 2.1. Колледждин ресурстарын ийкемдүү жана эффективдуу башкарууга багытталган оптималдуу уюмдашкан структураны түзүү.
- 2.2. АЭЖтин сапаттык менеджмент системасын эл аралык стандарттарга тууралап өнүктүрүү.
- 2.3. АЭЖтин бардык денгээлдеги жетекчилик курамынын квалификациясын туруктуу жогорулатып туруу.
- 2.4. Кызматкерлерди мотивдештирүүнүн эффективдуу системасын түзүү.
- 2.5. Башкаруунун бардык денгээлдерине колледждин баалуулуктарын улантуучулук жана өнүгүүнүн негизги стратегиялык багыттарына туура келүүчүлүк принцибин киргизүү.

3. Билим берүү ишмердүүлүгүн өнүктүрүү

Максаты: Билим берүүдөгү эл аралык сапаттын принциптерин киргизүү, окутуунун технологияларын өнүктүрүү жана персоналдардын квалификацияларын жогорулатуу менен окуу жайдын билим берүү сапатын жогорулатуу.

Милдеттер:

- 3.1. Окуу пландарынын, программаларынын манызын регионалдык эмгек рыногунун талаптары жана стейкхолдерлердин (окутуучулар, студенттер жана жумуш беруучулор) сунуштарын эске алуу менен кайрадан түзүп чыгуу.
- 3.2. Инновациялык билим берүүчүлүк технологияларды туруктуу өздөштүрүүгө, колдонууга киргизуугө жана жайылтууга багытталган эффективдуу иштеген системаны түзүү.
- 3.3. Адистерди даярдоо структурасын оптималдаштыруу.
- 3.4. Жумуш берүүчүлөрдү жана студенттерди катыштыруу менен билим берүүнүн сапатына туруктуу мониторинг жүргүзүп туруу системасын өнүктүрүү.
- 3.5. Окутуу процессин материалдык-техникалык камсыздоону үзгүлтүксүз жанылап туруу

4. Өндүрүштүк-практикалык ишмердүүлүктү өнүктүрүү.

Максаты: Кесиптик билим беруудогу практикалык кондумдорду өнүктүрүү жана аны ишке ашыруудагы кызматташууларды арттыруу.

Милдеттери:

4.1. Колледждин базасында окутулуп жаткан адистиктер боюнча тиешелүү мекемелер менен өз ара кызматташуу боюнча келишимдерди кайрадан түзүп чыгуу.

4.2. Студенттердин практикалык көндүмдөрүн өнүктүрүү үчүн адистиктердин окуу планындагы практикалык сааттарды көбөйтүү жана алардын өтүү убактысын окуу жылынын ыңгайлуу мезгилдерине тууралоо.

4.3. Практиканын эффективдүүлүгүн жогорулатуу үчүн туура багыт берүүчү (методикалык) жана көзөмөл жүргүзүүчү (отчеттуулук) иш пландарын кайрадан иштеп чыгуу.

4.4. Жумуш берүүчүлөрдү жана тиешелүү адистиктер боюнча практиктерди окуу жайдагы билим берүү процессине тартуу.

5. Эксперименталдык-лабораториялык ишмердүүлүк

Максаты: Лабораториялык-эксперименталдык ишмердүүлүктү калыптандыруу жана өнүктүрүү. Лабораториялык-эксперименталдык ишмердүүлүктү өнүктүрүүчү материалдык-техникалык базаны чындоо.

Милдеттери:

5.1. Колледждин жеке ветеринардык клиникасын жана өздүк көмөкчү чарбасын ачуу, лабораториялык изилдөө жүргүзүүчү материалдык - техникалык базаны чындоо..

5.2. Региондун социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө таасир берүүчү лабораториялык-эксперименталдык, илимий-консалтингдик кызматтарды көрсөтүү.

5.3. Окуу жайдын окутуучуларынын жана кызматкерлеринин изилдөө иштерин жүргүзүү потенциалдарын жогорулатуу жана ар тараптуу колдоо көрсөтүү.

5.4. Окуу жайда жүргүзүлүүчү эксперименталдык-изилдөө иштерин оптималдаштыруу жана бул багыттагы долбоордук-инновациялык ишмердүүлүктү өнүктүрүү.

5.5. Эл аралык байланыштарды жана эксперименталдык-изилдөө иштерине гранттык колдоолорду өнүктүрүү.

6. Каржылык-чарбалык ишмердүүлүктөрдү өнүктүрүү

Максаты: Колледждин өзүн өзү толук каржылай алуусуна жетишүүгө багытталган Каржы менеджментинин ачык жана эффективдүү системасын түзүү.

Милдеттери:

6.1. Каржы менеджментинин заманбап маалыматтык системасын түзүү.

6.2. Окуу жайдын материалдык техникалык базасын жана негизги фонддорун учурдун талаптарына ылайык туруктуу өнүктүрүп туруу.

6.3. Өздүк көмөкчү чарба, жеке клиниканы ачып, аны окуу-практикалык, эксперименталдык-лабораториялык ишмердүүлүккө колдонуудан сырткары

жергиликтүү рынокко акы төлөнүүчү кызматтарды көргөзүү менен окуу жайдын материалдык техникалык базасын чындоого жетишүү.

6.4. Колледждин материалдык-техникалык базасын рационалдуу пайдалануу; Кызматкерлердин, окутуучулардын жана студенттердин окуу жайдын карамагындагы инвентарларды, жабдыктарды ж.б. каражаттарды колдонуудагы жоопкерчиликтүү мамиле кылуусун калыптандыруу.

6.5. Колледждин материалдык-техникалык базасын чындоо жана өнүктүрүү үчүн мамлекеттик эмес жана эл аралык каржы булактарын тартууга багытталган долбоорлорго туруктуу катышып туруу.

7. Социалдык өнөктөштүк жана карьера борбору

Максаты Социалдык өнөктөштүктү өнүктүрүү менен окуу жайдын тышкы байланыштарын чындоо, кесиптик билим берүүдөгү эффективдүүлүккө жетишүү жана окуу жайдын бүтүрүүчүлөрүнүн жумуш менен камсыз болуусуна колдоо көрсөтүү.

Милдеттери:

7.1. Жумуш берүүчүлөрдү, өнөктөштөрдү окуу-практикалык ишмердүүлүктөргө тыгыз аралаштыруу жана алардын колледж менен кызматташууга болгон кызыкчылыктарын туруктуу жогорулатып турууга багытталган иш-чараларды жүргүзүп туруу.

7.2. Колледждин Камкордук Кенешин жана Жумуш берүүчүлөрдүн Кенешин түзүү жана алар менен биргеликте даярдалып жаткан адистиктерин сапатын, окуу жайдын мүмкүнчүлүктөрүн арттыруучу иш чараларды аныктоо жана жүргүзүү, ар тараптуу пайдалуу келишимдерди жана окуу жайдын бүтүрүүчүлөрүн иш менен камсыздоого багытталган келишимдерди түзүү.

7.3. Региондогу эмгек рыногуна жана андагы суроо-талаптарга туруктуу маркетингологиялык изилдөөлөрдү, сурамжылоолорду жүргүзүү менен туруктуу профориентациялык иштерди жүргүзүп туруу.

7.4. Колледжге болгон коомчулуктун пикирине, көз караштарына, мамилесине туруктуу байкоо жүргүзүү менен окуу жайдын статусун, имиджин жогорулатып туруучу иш чаралардын планын түзүү жана аларды ишке ашыруу.